

"Мбанк" ААК

2026-жылдын 30-июнга карата ФОЭСке ылайык финансылык абал жөнүндө отчёт (кошкондо)

	Отчёттук мезгил Июнь 2026 ж миң сом	Мурунку мезгил Июнь 2025 ж миң сом	Отчёттук мезгил Декабрь 2025 ж миң сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	16 145 931	11 781 657	18 294 139
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	21 847 184	11 856 344	18 676 235
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	2 311 801	3 506 946	11 944 028
Акча рыногунун жалпы активдери	40 304 916	27 144 947	48 914 402
Амортизацияланган нарк боюнча кармалган баалуу кагаздар	15 104 614	3 494 459	3 313 317
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	19 557 711	19 032 414	14 874 393
Банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген насыялар	102 698	332 381	133 297
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(1 465)	(3 998)	(2 646)
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	101 233	328 383	130 651
Кардарларга берилген насыялар	99 574 605	66 377 143	85 498 215
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(4 878 172)	(2 105 532)	(2 745 327)
Кардарларга берилген насыялар	94 696 433	64 271 611	82 752 888
Жалпы таза насыялар	94 797 666	64 599 994	82 883 539
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген насыялар	7 937 275	4 416 853	6 019 275
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(130 724)	(263 078)	(171 010)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	7 806 551	4 153 775	5 848 266
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык активдер	-	359 023	70 268
Негизги каражаттар	3 596 880	3 006 941	3 603 283
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча негизги каражаттар	30 754	15 214	19 410
Материалдык эмес активдер	1 547 823	879 016	1 406 255
Колдонуу укугу түрүндөгү активдер	433 527	144 303	242 971
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча колдонуу укугу түрүндөгү активдер	44 056	10 358	50 379
Башка активдер	9 562 778	6 261 258	8 204 699
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка активдер	48 362	71 026	28 779
Жалпы активдер	192 835 638	129 172 729	169 459 960
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардарлардын каражаттары	150 736 718	100 162 317	130 753 947
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	5 307 638	1 628 306	3 347 654
Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	821 201	598 871	615 708
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	2 504	7 947	11 062
Башка карыз каражаттары	723 868	946 892	851 833
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	326 046	365 116	387 904
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	168 247	90 052	157 774
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык милдеттенмелер	5 145	-	-
Ижара боюнча милдеттенмелер	439 116	158 212	246 768
Ислам принциптерине ылайык каржылоо ижара боюнча милдеттенмелер	45 550	-	50 756
Башка милдеттенмелер	8 296 041	6 155 889	10 145 116
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка милдеттенмелер	65 879	43 192	4 441
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	166 937 953	110 156 795	146 572 962
КАПИТАЛ			
Жаргылк капитал	18 796 729	8 700 875	13 537 596
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	7 099 970	10 315 059	9 349 347
Ислам продукциясы үчүн пайданы тендөө резерви	986	-	55
Капиталдын жыйынтыгы	25 897 685	19 015 934	22 886 998
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТ	192 835 638	129 172 729	169 459 960
Башкармалыктын төрагасы			Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтер			Райынбекова М.Б.
Улуттук банктын талаптарына ылайык камдар:			
Финансы-кредиттик уюмдарга берилген кредиттердин наркынын тө	-	-	-
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсү үчүн ре	(6 465 957)	(2 927 572)	(4 171 115)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген ка	(104 910)	(144 200)	(78 701)
Башка финансылык активдердин нарксыздануусуна кам көрүү	(39 132)	(26 668)	(42 509)
Кепилдиктердин жоболору	63 073	88 704	179 787




[Handwritten signature]

"Мбанк" ААК

2026-жылдын 30-июнга карата ФОЭСке ылайык кирешелер, чыгашалар жана жалпы кирешелер тууралуу отчет

	Отчет мезгили Июнь 2026 ж миң сом	Мурунку мезгил Июнь 2025 ж миң сом
Натыйжалуу пайыздык чен аркылуу эсептелген пайыздык кирешелер	10,679,327	6,362,488
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайыздык келишим	-	-
Пайыздык чыгашалар	(3,972,724)	(1,842,518)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	6,706,603	4,519,971
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(2,098,554)	(629,545)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	4,608,049	3,890,426
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кирешелер	586,203	317,757
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чыгашалар	(100,945)	-
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	485,258	317,757
Ислам принциптерине ылайык каржылоого берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	7,066	(47,550)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН ТАЗА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	492,324	270,206
Комиссиялык кирешелер	3,865,243	3,199,796
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык кирешелер	54,819	32,411
Комиссиялык чыгашалар	(3,074,283)	(2,139,447)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык чыгашалар	(411)	(229)
Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(16,634)	(61,955)
Чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	2,413,928	2,641,319
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	11,168	13,073
Баалуу металлдар менен операциялардан таза киреше	784	-
Башка кирешелер	108,676	5,162
ТАЗА ПАЙЫСЫЗ КИРЕШЕ	3,363,290	3,690,130
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	8,463,663	7,850,762
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(4,644,207)	(3,618,990)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча операциялык чыгашалар	(50,317)	(39,290)
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(4,694,524)	(3,658,280)
Башка операциялар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервдерди түзүү	(48,123)	(181,284)
Салык салынганга чейинки пайда	3,721,016	4,011,198
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(354,000)	(415,800)
Таза пайда	3,367,016	3,595,398
Жалпы кирешелердин жыйындысы	3,367,016	3,595,398
Бир акциядан түшкөн киреше	0.895639	2.066113
Башкармалыктын төрагасы		Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтер		Райынбекова М.Б.
Таза пайда:	3,177,700	3,502,479
Акциядан түшкөн пайда:	0.845280	2.012716



"Мбанк" ААК

2026-жылдын 30-июнга карата ФӨЗСке ылайык акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет (кошо алганда)

(миң сом менен)

	Отчеттук мезгил 30-июнь, 2026-жыл	Отчеттук мезгил 30-июнь, 2025-жыл
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШ-АРАКЕТТЕРДЕН КЕЛИП ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:		
Алынган пайыздар	10 273 072	5 328 802
Төлөнгөн пайыздар	(3 919 060)	(1 840 509)
Исламдык каржылоо боюнча алынган пайыздар	573 407	317 757
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чыгашалар	(96 726)	-
Алынган комиссиялар	3 852 568	3 199 796
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча алынган комиссиялар	54 819	32 411
Төлөнгөн комиссиялар	(3 074 283)	(2 139 552)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча төлөнгөн комиссиялар	(411)	(124)
Чет элдик валюта менен болгон операциялардан түшкөн ишке ашкан таза кирешелер	2 515 974	2 893 425
Баалуу металлдар менен болгон операциялардан чыгымдар	784	-
Чегерилгенден кийинки ишке ашырылган киреше	-	-
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	11 168	6 223
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык инструменттерден түшкөн ишке ашкан кирешелер	(16 634)	(61 955)
Башка кирешелер	108 326	10 760
Төлөнгөн операциялык чыгашалар	(3 672 910)	(2 046 039)
Операциялык активдер жана милдеттенмелердин өзгөрүүлөрүнө чейинки операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын кыймылы	6 610 094	5 700 996
Операциялык активдердин таза көбөйүшү/(азайуусу)		
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык инструменттерден түшкөн ишке ашкан кирешелер	70 268	187 240
РЕПО операциялары боюнча күрөөгө коюлган	-	-
Финансылык уюмдардагы каражаттар	(4 665 744)	(9 912 160)
Кардарларга берилген насыялар	(13 883 754)	(19 674 677)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген ссудалар	(1 938 423)	(35 576)
Башка активдер	(1 070 562)	(458 400)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка активдер	(19 583)	(26 651)
Операциялык милдеттенмелердин көбөйүшү/(азайуусу)		
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык милдеттенмелер	5 145	(20 020)
Финансылык уюмдардын каражаттары	205 493	(114 524)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча финансылык уюмдардын каражаттары	(8 558)	7 934
Кардарлардын каражаттары	19 982 755	23 151 487
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарлардын каражаттары	1 936 417	707 890
Башка милдеттенмелер	(2 243 898)	(2 941 969)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча милдеттенмелер	56 233	(1 755 950)
Пайда салыгын төлөөгө чейинки операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттарынын таза кыймылы	5 035 884	(5 184 382)
Төлөнгөн пайда салыгы	(304 661)	(242 350)
Операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттарынын таза түшүүсү	4 731 223	(5 426 732)
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын кыймылы		
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(810 586)	(505 122)
Негизги каражаттарды сатуу боюнча кирешелер	348	154
Амортизацияланган нарк боюнча кармалган инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу	(90 856 499)	(67 932)
Амортизацияланган нарк боюнча кармалган инвестициялык баалуу кагаздарды кайтаруу	79 086 085	(3 883)
Инвестициялык ишмердүүлүккө акча каражаттарын таза колдонуу	(12 580 652)	(576 783)
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын кыймылы:		
Башка карыз каражаттарын алуу	(0)	110 503
Башка карыз каражаттарын төлөө	(127 441)	(223 205)
Ижара боюнча милдеттенмелерди төлөө	(173 202)	(54 067)
Дивиденддер төлөндү	(357 367)	(437)
Финансылык иш-аракеттерден түшкөн таза акча каражаттары	(658 010)	(167 206)
Валюта курстарынын өзгөрүүсүнүн акча каражаттарына жана алардын эквиваленттерине таасири	(102 046)	408 307
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүшү	(8 609 486)	(5 762 415)
Жылдын башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	48 914 402	32 907 362
Жылдын аягына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	40 304 916	27 144 947

Башкармалыктын төрагасы

Ишенбаев М.Б.

Башкы бухгалтер

Райынбекова М.Б.

Маалымат үчүн:

30 июнь 2026 ж.

30 июнь 2025 ж.

Жылдын башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери (Улуттук банкы маалыматы боюнча)

49 326 408

30 688 807

Жылдын аягына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери (Улуттук банкы маалыматы боюнча)

40 561 019

27 292 696

"Мбанк" ААК
Капиталдык өзгөрүүлөр жөнүндө отчет 2026 - жылдын 30 июнга карата ФОЭСке ылайык (кошкондо)

	Жаргылк капитал	Ислам продукциясы үчүн пайданы тендөө резерви	Болуштурулбогон пайда	Жалпы капитал
2024 - жылдын 31 декабырына карата	8 700 875	-	6 830 906	15 531 781
Жонокой акцияларды чыгаруу	-	-	-	-
Мезгил ичиндеги жалпы комплекстуу киреше	-	-	7 466 411	7 466 411
Жарыяланган дивиденддер	-	-	(111 250)	(111 250)
Ислам продукциясы үчүн пайданы тендөө резерви	-	55	-	55
Бөлүнбөгөн пайданы акционердик капиталга жана кошумча капиталга которуу	4 836 721	-	(4 836 721)	-
2025 - жылдын 31 декабырына карата	13 537 596	55	9 349 347	22 886 998
Жонокой акцияларды чыгаруу	-	-	-	-
Мезгил ичиндеги жалпы комплекстуу киреше	-	-	3 367 016	3 367 016
Жарыяланган дивиденддер	-	-	(357 259)	(357 259)
Ислам продукциясы үчүн пайданы тендөө резерви	-	931	-	931
Бөлүнбөгөн пайданы акционердик капиталга жана кошумча капиталга которуу	5 259 133	-	(5 259 133)	-
2026 - жылдын 30 июнга карата	18 796 729	986	7 099 970	25 897 685

Башкармалыктын төрагасы

Башкы бухгалтер

Маалымат үчүн:
Бөлүнбөгөн пайда (Улуттук банкы маалыматы боюнча)

Жалпы Капитал (Улуттук банкы маалыматы боюнча)

30 июнь 2026 ж.
6 119 453

24 917 168

30 июнь 2025 ж.
9 885 164

18 586 039

Ишенбаев М.Б.

Райынбекова М.Б.



**2026-жылдын 01 июлга карата
экономикалык стандарттардын сакталышы
жөнүндө маалымат "Мбанк" ААКсы**

Экономикалык стандарттардын аталышы жана банктын кошумча капиталдык резервдерин колдоо («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгиленген стандарттык маани	Нормативдин чыныгы мааниси
Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% ашык эмес	3.6%
Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20% ашык эмес	1.4%
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% ашык эмес	1.9%
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K 1.4)	20% ашык эмес	0.0%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	14% кем эмес	19.2%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.2)	9.5% кем эмес	17.5%
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал K2.3	8% кем эмес	17.5%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	9.9%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (3.1)	45% кем эмес	61.3%
Узун ачык валюта позицияларынын суммардык чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.2)	20% ашык эмес	0.8%
Кыска ачык валюта позицияларынын суммардык чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.3)	20% ашык эмес	5.4%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	20% кем эмес	21.6%

Башкармалыктын төрагасы

Башкы бухгалтер



Ишенбаев М.Б.

Райынбекова М.Б.

Банктын толук аталышы: "Мбанк" Ачык акционердик коому

Кыскартылган аталышы: "Мбанк" ААК

Банктын каттоо номери: 3903 – 3301 - ААК

Почта дарегин: С0082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., М. Горький көч., 1/2.

2026-жылдын 1-июлга карата каржылык-чарбалык ишке таасир этүүчү жана милдеттүү түрдө ачыкка чыгарылууга тийиш болгон маанилүү фактылар:

Каржылык отчеттуулукка 2-тиркемеде көрсөтүлгөн формалар боюнча ири акционерлердин жана акциялардын контролдук пакетинин ээлеринин тизмеси жана алардын акциялардагы үлүшү:

1. Банк тобунун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир этүүчү адамдардын тизмеси – **Банкта жок;**
2. Банк тобунун туунду компаниялары, алардын акционерлери жана туунду компаниялардын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир этүүчү адамдар жөнүндө маалымат – **Банкта жок;**
3. Банк тобунун көз каранды компаниялары, алардын акционерлери жана көз каранды компаниялардын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир этүүчү адамдар жөнүндө маалымат – **Банкта жок;**
4. Банк тобунун түзүмү жөнүндө маалымат – **жок**
5. Отчеттук кварталда орун алган банктын каржылык-чарбалык ишине таасир этүүчү маанилүү фактылар жөнүндө маалымат: **24-жылдын 2026-апрелинде акционерлердин жылдык жалпы чогулушу өткөрүлдү. Бул факт жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруунун датасы жана формасы - Кыргыз Туусу газетасы, 28.04.2026-ж. № 30 (25000).**
6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалымат – **жок.**
7. Маанилүү фактыларга банктын каржылык-чарбалык ишине жана/же банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздардын баасына таасир этиши мүмкүн болгон окуя (факт) кирет, анын ичинде:

Банктын башкаруу органдарынын курамындагы адамдардын тизмесиндеги өзгөрүүлөр (катышуучулардын жалпы чогулушунан тышкары): **болгон жок**

- Банктын шайлануучу башкаруу органдарынын курамына кирген адамдардын банктын капиталына, ошондой эле анын туунду жана көз каранды компанияларына катышуусунун өлчөмүндөгү өзгөрүүлөр: **болгон жок**

- Банк уставдык капиталынын 20 жана андан ашык пайызына ээ болгон юридикалык жактардын тизмесиндеги өзгөрүүлөр - **жок.**

- 5 жана андан ашык пайыз акциялардын (үлүштөрдүн) ээлеринин тизмесиндеги өзгөрүүлөр, ошондой эле 5 жана андан ашык пайыз акциялардын (үлүштөрдүн) ээлеринин үлүшүнүн өзгөрүшү – **болгон жок**

- Банк уставдык капиталынын 20 жана андан ашык пайызына ээ болгон юридикалык жактардын тизмесиндеги өзгөрүүлөр – **жок**

8. Анын добуш берүүчү акцияларынын (үлүштөрүнүн, пайларынын) 5 пайыздан ашыгына ээ болгон банктын реестринде пайда болушу – **жок**

9. Банкты, анын туунду жана көз каранды коомдорун кайра уюштуруу – **болгон жок.**

10. Отчеттук квартал үчүн акционерлердин жалпы чогулуштарынын чечимдери:

Акционерлердин жылдык жалпы чогулушунун добуш берүүсүнүн жыйынтыгы боюнча 24-жылдын 2026-апрелинде төмөнкү чечимдер кабыл алынган:

- 3 (үч) адамдан турган эсептөө комиссиясынын курамы бекитилди;
- "Мбанк" ААКнын Директорлор кеңешинин 2025-жыл үчүн отчету бекитилди;
- "Мбанк" ААКнын 2025-жыл үчүн финансылык планынын аткарылышы жана ишинин жылдык жыйынтыктары жөнүндө Отчет (жылдык баланс, кирешелер жана чыгымдар жөнүндө отчет ж. б.) бекитилди;
- 2025-жыл үчүн "Мбанк" ААКнын ишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча тышкы аудитордун корутундусу бекитилди;
- "Мбанк" ААКнын 2026-жылга финансылык планы бекитилди;

Түзүү талаптары жөнүндө
жобого 2-тиркеме
Кыргыз Республикасынын коммерциялык
банктарынын финансылык отчеттуулугу

Банктын башкаруу органдары кабыл алган чечимдерге олуттуу (тике же кыйыр) таасир
тийгизген адамдардын
ТИЗМЕСИ

Толук аталышы: "Мбанк" Ачык акционердик коому
Кыскартылган аталышы: ОАО «Мбанк» ААК
Банктын каттоо номери: 3903–3301-ААК
Банктын почта дареги: С0082, Бишкек ш., Горький көчөсү ½
2026-жылдын 1-июлга карата.

Банктын акцияларынын 5 жана андан ашык пайызына (%) ээ болгон акционерлери (катышуучулары).			Банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар	Банктын акционерлери (катышуучулары) менен банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактардын ортосундагы өз ара байланыштар
№ п/п	Компаниянын толук жана кыскартылган аталышы юридикалык жана иш жүзүндөгү даректерин көрсөтүү менен юридикалык жак/жарандыгын көрсөткөн жеке жактын аты-жөнү	Акционерге (катышуучуга) таандык банктын акциялары (үлүшү) (банктын добуш берүүчү акцияларынын (үлүшүнүн) жалпы санына карата добуштардын пайызы		
1	2	3	4	5
1.	Бабанов Омурбек Токтогулович, Кыргыз Республикасынын жараны	97,9699 %	-	-

Башкармалыктын төрагасы

Башкы бухгалтер



Ишенбаев М.Б.

Райынбекова М.Б.